

“Менин мүнөзүм” (Анкета)

1.Өзүңүздүн жасап жаткан жумушуңуз, курчаган чөйрөнүзгө өз таасирин тийгизет деп ойлойсузбу?

а) өтө эле аз б) аз в) көп эле г) өтө күчтүү таасирин тийгизет.

2.Көпкөндүктү же бой көтөрүүчүлүктү кокусунан болгон процесс деп ойлойсузбу?

А) ооба б) жок в) билбеймин.

3.Бул сапаттардын ичинен адамдар кайсынын баалайт деп ойлойсуз?

А) туруктуулук б) ойлоонун кендиги в) өзүңү эффе́ктивдүү көрсөтүү алуу?

4.Сизге учураган кокустукту тез унутуп кое аласызбы?

А) ооба б) жок

5.Өзүңүздүн жүрүм турумунузду анализдегенди жакшы көрөсүзбү?

А) ооба б) жок.

6.Өзүңүзгө тааныш адамдардын арасында

А) Өзүңүз каалаган нерсени тандап сүйлөгүңүз келет

Б) Өзүңүз менен өзүңүз болгонуз келет.

7.Кыйын татаал жумушту аткарып жатып, келечектеги андан да татаал нерселер жөнүндө ойлоңуздан алыс болгонуз келеби?

А) ооба б) жок.

8.Бул сапаттардын кайсынысы сизге дал келет.

А) кыялкеч б) “жаны төрөлгөн баладай” болуучулук в) эмгекке жанын берүү г) тыкан д) өзүнүн башына өзү чөп үйүп алуу

9.Жетекчинин күтүлбөгөн кайрылуусу

А) жининизди келтирет б) тынчсыздандырат в) камкордук көргөндөй сезилет

10.Эгерде сиздин жасаган ишинизди жараксыз деп табышса?

А) көңүлүм чөгөт б) уят боломун в) өзүмдү күнөөлөймүн.

11.Эгерде сизди иштен четтетип койсо, анда кимди күнөөлөйсүз?

А) өзүмдү б) пешенемдин жоктугун в) объективдүү шартты.

12.Сиздин айланадагылар сиздин жөндөмдүүлүгүңүздү баалашпайт деп ойлойсузбу?

А) ооба б) жок